

---

**КЫРГЫЗ-ТҮРК  
«МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИ**



**КЫРГЫЗСКО-ТУРЕЦКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ «МАНАС»**

---

## **2021-жылдын абитуриенттери үчүн кирүү сынагы боюнча МААЛЫМАТ КИТЕПЧЕСИ**

**Сынакка каттоо:** 2021-жылдын 21- 26-июнь күндөрү (онлайн)

**Сынак өткөрүү күнү:** 2021-жылдын 4-июлу (офлайн)

ЛИЦЕНЗИЯ  
ЖБ № 3

Баалоо, тандоо жана жайгаштыруу борбору  
(БТЖБ)

Бишкек – 2021

2021-жылдын абитуриенттери үчүн кирүү сынагы боюнча маалымат китепчеси 12.03.2021-ж. Баалоо, тандоо жана жайгаштыруу борборунун Жетекчи тобунун № 2021-04.21 чечими менен кабыл алынды.

**Дареги:**

Бишкек шаары, Жал кичирайону  
Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Ч.Айтматов атындагы кампусу  
Гуманитардык факультети жана Экономика жана башкаруу факультетинин имараты  
Баалоо, тандоо жана жайгаштыруу борбору

**Телефон номерлери** : 996 (312) 54 19 42  
996 (312) 54 19 43  
996 (312) 49 27 64  
996 (312) 49 27 65

**Факс номери** : 996 (312) 54 19 35

**Web баракчасы** : <http://www.manas.edu.kg>  
<http://exams.manas.edu.kg>

**E-mail** : [exams@manas.edu.kg](mailto:exams@manas.edu.kg)

**Бул маалымат китепчесин көңүл коюп окуп чыгыңыз!**

## МАЗМУНУ

<b>1. СТУДЕНТ КАБЫЛ АЛУУ СЫНАГЫ .....</b>	<b>2</b>
1.1. Студент кабыл алуу сынагы .....	2
1.2. Студенттерди кабыл алуучу бөлүмдөр .....	2
<b>2. СЫНАККА КАТТОО .....</b>	<b>2</b>
2.1. Сынакка кимдер каттала алат? .....	4
2.2. Сынакка кимдер каттала албайт? .....	4
2.3. Сынакка катталуу үчүн керектүү документтер .....	4
2.4. Сынакка кантип катталасыз? .....	5
2.5. Сынакка каттоо качан жана кайсы жерде жүргүзүлөт? .....	5
<b>3. СЫНАККА БАЙЛАНЫШТУУ ТҮШҮНДҮРМӨЛӨР .....</b>	<b>5</b>
3.1. Сынак качан жана кайсы жерлерде өткөрүлөт? .....	5
3.2. Сынакта суроолор кайсы тилдерде берилет? .....	5
3.3. Сынакка кирүү үчүн эмнелерди ала келүүнүз керек? .....	5
3.4. Сынакта канча суроо берилет жана алар сабактар боюнча кандайча бөлүштүрүлгөн? .....	6
3.5. Сынак канча убакытка созулат? .....	6
3.6. Сынак кандайча өткөрүлөт? .....	6
3.7. Сынакта суроолордун кандай түрү колдонулат? .....	6
3.8. Жооп баракчасы кандай толтурулат? .....	7
3.9. Сынакта кандай эрежелерди сактоого тийишсиздер? .....	9
<b>4. БААЛОО .....</b>	<b>9</b>
4.1. Жоопторго кандайча упай берилет? .....	9
4.2. Сынакта эң аз канча упай алуу зарыл? .....	10
<b>5. СЫНАКТЫН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ КАНДАЙЧА БИЛДИРИЛЕТ?.....</b>	<b>10</b>
<b>6. БӨЛҮМ ТАНДОО ЖАНА ТАНДОО БАРАКЧАЛАРЫН ТАПШЫРУУ .....</b>	<b>10</b>
6.1. Бөлүм тандоого кимдер катыша алат? .....	10
6.2. Бөлүм тандоо качан жана кайда жүргүзүлөт? .....	10
6.3. Бөлүм тандоо кандай жол менен жүргүзүлөт? .....	10
<b>7. БӨЛҮМДӨРГӨ ЖАЙГАШТЫРУУ .....</b>	<b>11</b>
<b>8. БӨЛҮМДӨРГӨ ЖАЙГАШТЫРУУНУН ЖЫЙЫНТЫГЫНЫН БИЛДИРИЛИШИ .....</b>	<b>11</b>
<b>9. БӨЛҮМДӨРГӨ КОШУМЧА ЖАЙГАШТЫРУУ .....</b>	<b>11</b>
<b>10. АПЕЛЛЯЦИЯ ТАРТИБИ .....</b>	<b>11</b>
10.1. Сынактын жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби .....	11
10.2. Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби .....	11
10.3. Бөлүмдөргө кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби .....	11
<b>11. АДИСТИК БОЮНЧА СЫНАКТАР .....</b>	<b>12</b>

## 1. СТУДЕНТ КАБЫЛ АЛУУ СЫНАГЫ

### 1.1. Студент кабыл алуу сынагы

2021-2022-окуу жылы үчүн Кыргыз-Түрк «Манас» университетине кабыл алына турган Кыргызстандын жарандарын жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан статусу таанылган окуу жайларын бүтүргөн чет элдик жарандарды студенттикке тандоо жана тийиштүү бөлүмдөргө жайгаштыруу Баалоо, тандоо жана жайгаштыруу борбору тарабынан ишке ашырылат.

### 1.2. Студенттерди кабыл алуучу бөлүмдөр

2021-2022-окуу жылы үчүн 1-таблицада көрсөтүлгөн бөлүмдөргө студенттер кабыл алынат. Таблицада бөлүмдөрдүн коду, аты, окуу мөөнөтү, артыкчылык берилүүчү сабактар жана бөлүнгөн орундар көрсөтүлгөн. Бөлүм тандап жатканда № 1-таблицадагы маалыматтарды эске алуунуз зарыл.

1-таблица  
2021-2022-ОКУУ ЖЫЛЫНА СТУДЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУЧУ  
ФАКУЛЬТЕТТЕР ЖАНА БӨЛҮМДӨР

Бөлүм-дүн коду	Факультеттердин жана бөлүмдөрдүн аты	Окуу мөөнөтү (жыл)*	Артыкчылык берилүүчү сабактар	Бөлүнгөн орун
<b>ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ</b>				
0101	Тарых бөлүмү	4	Гуманитардык	22
0102	Түркология бөлүмү	4	Гуманитардык	25
0103	Чыгыш тилдер бөлүмү (Орус тили жана адабияты программасы)**	4	Гуманитардык	15
0104	Батыш тилдер бөлүмү (Англис тили жана адабияты программасы) **/**	4	Гуманитардык, англис тили	10
0105	Чыгыш тилдер бөлүмү (Кытай тили жана адабияты программасы) **	4	Гуманитардык	15
0106	Социология бөлүмү	4	Гуманитардык	20
0107	Философия бөлүмү	4	Гуманитардык	20
0108	Педагогика бөлүмү (Психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк программасы)	4	Гуманитардык	22
0109	Синхрондук котормо бөлүмү (Кыргызча-түркчө котормочулук программасы)	4	Гуманитардык	20
0110	Синхрондук котормо бөлүмү (Кыргызча-англисче котормочулук программасы) **/**	4	Гуманитардык, англис тили	20
0111	Синхрондук котормо бөлүмү (Түркчө-орусча котормочулук программасы) **	4	Гуманитардык	15
<b>ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ</b>				
0201	Экономика бөлүмү	4	Табигый-так илимдер	33
0202	Менеджмент бөлүмү	4	Табигый-так илимдер	33
0204	Эл аралык мамилелер бөлүмү**/**	4	Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей, англис тили	30
0205	Финансы жана кредит бөлүмү**/**	4	Табигый-так илимдер, англис тили	33
<b>КОММУНИКАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТИ</b>				
0301	Журналистика бөлүмү	4	Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей	35
0302	Коом менен байланыштар жана реклама бөлүмү	4	Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей	35

0303	Радио, телевидение жана кинематография бөлүмү	4	Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей	45
<b>ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТИ</b>				
0401	Программалык инженерия бөлүмү	4	Табигый-так илимдер	25
0402	Жаратылышты колдонуу жана экология бөлүмү	4	Табигый-так илимдер	20
0403	Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы бөлүмү	4	Табигый-так илимдер	20
0404	Химиялык технология бөлүмү	4	Табигый-так илимдер	20
0405	Электроника жана электр инженерлиги бөлүмү	4	Табигый-так илимдер	25
0406	Өнөр жай инженерлиги бөлүмү	4	Табигый-так илимдер	18
<b>ТУРИЗМ ФАКУЛЬТЕТИ</b>				
0701	Туризм жана мейманкана иши бөлүмү	4	Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей	35
0702	Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү	4	Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей	25
0703	Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү	4	Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей	30
<b>АЙЫЛ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ</b>				
0801	Бакча жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү	4	Табигый-так илимдер	20
0802	Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү	4	Табигый-так илимдер	20
<b>ВЕТЕРИНАРДЫК ФАКУЛЬТЕТИ</b>				
0901	Ветеринария бөлүмү	5	Табигый-так илимдер	15
<b>СПОРТ ИЛИМДЕРИ ФАКУЛЬТЕТИ</b>				
1101	Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү	4	Адистик сынагы****	30
1102	Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү	4	Адистик сынагы****	30
<b>ТАБИГЫЙ-ТАК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ</b>				
1201	Колдонмо математика жана информатика бөлүмү	4	Табигый-так илимдер	20
1202	Биология бөлүмү	4	Табигый-так илимдер	30
1203	Математика бөлүмү	4	Табигый-так илимдер	20
<b>КӨРКӨМ ӨНӨР ФАКУЛЬТЕТИ</b>				
1301	Сүрөт бөлүмү	4	Адистик сынагы****	20
1302	Графика бөлүмү	4	Адистик сынагы****	25
1303	Театралдык искусство бөлүмү	4	Адистик сынагы****	20
1304	Музыкалык искусство бөлүмү	4	Адистик сынагы****	20
<b>ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ</b>				
1401	Дин таануу бөлүмү	4	Гуманитардык	35
1402	Ислам таануу бөлүмү	4	Гуманитардык	45
<b>КЕСИПТИК ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ КОЛЛЕДЖИ</b>				
3501	Офис менеджмент программасы	2	Гуманитардык	35
3502	Экономика жана бухгалтердик эсеп программасы	2	Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей	35
3503	Имараттарды куруу жана эксплуатациялоо программасы	2	Табигый-так илимдер	35
3504	Автоунааларды тейлөө жана оңдоо программасы	2	Табигый-так илимдер	35

3505	Мектепке чейинки билим берүү программасы	2	Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей	35
3506	Маркетинг программасы	2	Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей	35
3507	Туризм программасы	2	Гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей	35
3508	Ширетүү өндүрүшү программасы	2	Табигый-так илимдер	30
3509	Жыгач иштетүү жана эмерек технологиясы программасы	2	Табигый-так илимдер	30
3510	Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган сис-темаларды программа менен камсыздоо программасы	2	Табигый-так илимдер	30

\* Даярдоо бөлүмүндөгү 1 жылдык тил үйрөтүү программасы окуу мөөнөтүнө камтылган жок.

\*\* Бул бөлүмгө өткөн абитуриенттер даярдоо бөлүмүндө билим берүү тилдеринен тышкары бөлүмдөрүнө жараша англис, орус же кытай тилин да окушат. Бул тилдерден өтпөй калган студенттер 1-курска которулбайт.

\*\*\* Бул бөлүмдөрдө окуганды каалаган абитуриенттер англис тили сынагына кирип, белгиленген эң төмөнкү упайлардан жогору алышы керек.

\*\*\*\* Адистик сынагын тиешелүү факультет тарабынан уюштурулган атайын комиссия Бишкекте (КТМУ “Ч.Айтматов” атындагы кампушта) өткөрөт. 11-беттеги 5, 6-таблицаны караңыз.

## 2. СЫНАККА КАТТОО

### 2.1. Сынакка кимдер каттала алат?

КТМУнун 2021-жылдагы студент кабыл алуу сынагына төмөндөгү шарттарга жооп берген абитуриенттер каттала алат:

- Кыргыз Республикасынын жарандары жана КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан статусу таанылган окуу жайларын бүтүргөн чет элдик жарандар;
- Мектептин бүтүрүүчүлөрү (11 класс) жана атайын кесиптик орто окуу жайларынын бүтүрүүчү курсунда окуп жаткандар же бүтүрүүчүлөрү;
- Жогорку окуу жайларында окуп жаткандар;
- Жалпы Республикалык Тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан белгиленген босого баллдан жогору алган абитуриенттер (ЖРТ баллы 110-дон жогору алгандар, Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби жана Көркөм өнөр факультетинде окууну каалагандарга талап кылынбайт).

### 2.2. Сынакка кимдер каттала албайт?

КТМУнун 2021-жылдагы Студент кабыл алуу сынагына төмөнкү абитуриенттер каттала албайт:

- Түркия Республикасынын жарандары;
- КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан статусу таанылбаган окуу жайларын бүтүргөн чет элдик жарандар;
- Терс иш-аракеттеринен улам жазаланып, КТМУдан чыгарылгандар;
- КР Билим берүү мыйзамынын 7- беренесине ылайык университетти бүтүргөндөр.

### 2.3. Сынакка катталуу үчүн керектүү документтер

Катталуу үчүн төмөнкү документтер каттоо комиссиясына электрондук форматта тапшырылышы керек:

- Орто мектепти же атайын кесиптик орто окуу жайын бүтүргөндүгү жөнүндө документтин электрондук форматы;
- Аттестаттын электрондук форматы;
- Паспорттун электрондук форматы;
- Жалпы Республикалык Тестирлөөнүн сертификатынын электрондук форматы (Спорт илимдери факультети менен Көркөм өнөр факультетинде окууну каалагандарга талап кылынбайт. Бул эки факультеттен тышкары баардык бөлүмдөргө ЖРТ 110 баллдан жогору алгандар гана каттала алышат);
- Акыркы үч ай ичинде түшкөн электрондук форматтагы фотосүрөт (3x4 өлчөмүндө);

- Каттоо акысы үчүн төлөнгөн квитанциянын сүрөтү. Каттоо акысы катары жалпы сынакка кирүү үчүн 320 сом, англис тили сынагына кирүү үчүн кошумча дагы 320 сом төлөнөт. Англис тили сынагынын жыйынтыгы **Батыш тилдер бөлүмү (Англис тили жана адабияты программасы), Кыргызча-англисче котормочулук бөлүмү, Эл аралык мамилелер бөлүмү жана Финансы жана кредит бөлүмү** үчүн гана зарыл, калган бөлүмдөргө талап кылынбайт. Каттоо акысы «**Демир Кыргыз Интернэшнл Банктын**» **118000049331477** эсебине төлөнөт жана абитуриенттин аты-жөнү толук көрсөтүлүшү абзел. Эгерде абитуриент жалпы сынакка гана кире турган болсо, 320 сом гана төлөйт. Ал эми жалпы сынакка жана англис тили сынагына да кире турган болсо, анда 640 сом төлөйт. Төлөмдөр «Демир Кыргыз Интернэшнл Банктын» өлкөдөгү бардык филиалдарында кабыл алынат.

#### 2.4. Сынакка кантип катталасыз?

- Абитуриенттер сынакка Баалоо, тандоо жана жайгаштыруу борбору тарабынан даярдалган **abiturient.manas.edu.kg/kattoo** шилтемеси аркылуу онлайн катталат.
- Сынакка катталуу үчүн көрсөтүлгөн электрондук дарекке жогорудагы **2.3** пунктунда көрсөтүлгөн документтерди тийиштүү кутучаларга жайгаштыруу керек.
- Сиз киргизген маалыматтар жана документтердин электрондук порталга толук жана туура киргизгендигиңиз текшерилип, сиздин белгилеген мобилдик телефонуңузга СМС жиберилет.
- Эгер бардык маалыматтар жана керектүү документтер толук жана туура киргизилген болсо сизге атайын жеке бөлмө ачылат жана сынак баракчасын ошол жеке бөлмөдөн аласыз. **Сынак баракчасын принтерден чыгарып, сынак күнү паспортунуз менен бирге сөзсүз ала келишиңиз керек.**
- Сизге берилген Сынак баракчасында сынакка сынак өтө турган имарат, аудиториялар көрсөтүлөт. Сынак учурунда жана бөлүм тандоо иш-аракеттери толук аяктаганга чейин сизге берилген Сынак баракчасын жоготпой сакташыңыз керек.
- Каттоо учурунда киргизген маалыматтарыңыздын тууралыгына жана тактыгына сиз өзүңүз гана жооптуусуз. Андыктан, Сынак баракчасындагы маалыматтардын тууралыгын өтө кылдаттык менен текшерип чыгышыңыз зарыл.
- Эгер катталуу учурунда абитуриенттин тапшырган документтеринде же берген маалыматтарында кемчиликтер же каталар болсо, анда ал абитуриент катталуу жана сынакка кирүү укугунан ажырайт.

#### 2.5. Сынакка каттоо качан жана кайсы жерде жүргүзүлөт?

Сынакка каттоо төмөндө көрсөтүлгөн электрондук адреске жүргүзүлөт.

Электрондук порталдын адреси	Каттоо мөөнөтү
<b>abiturient.manas.edu.kg/kattoo</b>	21-26-июнь, 2021-ж. саат 9:00 – 17:00

### 3. СЫНАККА БАЙЛАНЫШТУУ ТҮШҮНДҮРМӨЛӨР

#### 3.1. Сынак качан жана кайсы жерлерде өткөрүлөт?

“Манас” университетинин 2021-жылкы студенттерди кабыл алуу сынагы 2 отурум түрүндө Бишкек шаарында жана төмөндө көрсөтүлгөн убакытта өткөрүлөт.

Сынактын түрү	Орду	Күнү	Сааты
Жалпы сынак	Бишкек	4-июль, 2021-ж.	10:00
Англис тили сынагы	Бишкек	4-июль, 2021-ж.	14:30

Сынакты «**Сынак баракчасында**» көрсөтүлгөн жерде гана тапшырасыздар.

#### 3.2. Сынакта суроолор кайсы тилдерде берилет?

Сынактын суроолору **кыргыз** жана **орус** тилдеринде берилет.

#### 3.3. Сынакка кирүү үчүн эмнелерди ала келүүңүз керек?

- Сынакка кирүү үчүн «**Сынак баракчасы**» менен **паспортунузду** ала келүүңүз зарыл.
- «**Сынак баракчасын**» жана **паспортун** албай келген абитуриенттер сынакка киргизилбейт.

### 3.4. Сынакта канча суроо берилет жана алар сабактар боюнча кандайча бөлүштүрүлгөн?

- Абитуриенттерге жалпы сынакта **120 суроо**, англис тили сынагында **60 суроо** берилет. Сынакта камтылган сабактар жана алар боюнча берилүүчү суроолордун саны **2-таблицада** берилди.

2-таблица

#### Сынакта берилүүчү суроолордун сабактар боюнча бөлүштүрүлүшү

Сабактар	Суроонун саны
<b>Табигый-так илимдер</b>	<b>60</b>
Биология	12
Химия	12
Физика	12
Математика	24
<b>Гуманитардык илимдер</b>	<b>60</b>
География	12
Тарых	12
Тил (кыргыз тили же орус тили)	20
Адабият (кыргыз адабияты же орус адабияты)	12
Логикалык суроолор	4
<b>Бардыгы</b>	<b>120</b>
Англис тили жана адабияты программасы, Кыргызча-англисче котормочулук бөлүмү, Эл аралык мамилелер бөлүмү жана Финансы жана кредит бөлүмүн тандаган абитуриенттер үчүн	
Англис тили	<b>60</b>

### 3.5. Сынак канча убакытка созулат?

- Сынак **180 мүнөткө** (3 саат) созулат. Англис тили сынагынын мөөнөтү – **90 мүнөт** (1,5 саат).

### 3.6. Сынак кандайча өткөрүлөт?

- Сынак күнү саат **09.00дөн** кечикпей, сынак баракчаларында жазылган сынак берүүчү имараттын алдына келип, кирүүгө даяр туруңуз.
- Сынак баракчаңыз жана паспортуңуз кызматкерлер тарабынан текшерилгенден кийин имаратка киресиз.
- Сынак өткөрүлүүчү жайдын башчысы сынактын эрежелерин үнүн бийик чыгарып окуп берет.
- Алгач сиздерге суроолорго жооп берүүдө колдонулуучу жооп баракчалары таратылат. Бул жооп баракчасындагы толтурулушу керек болгон жерлерди толук толтуруп чыгышыңыз зарыл.
- Андан кийин суроо китепчелери таратылат.
- Сынак башталгандан кийин жалпы сынактын алгачкы 120 мүнөтүндө, англис тили сынагынын 60 мүнөтүндө жана сынактын акыркы **15 мүнөтүндө** абитуриенттердин сынак өткөрүлүп жаткан жайдан сыртка чыгуусуна уруксат берилбейт.
- Сынактын эрежелерин бузган абитуриенттер сынактан четтетилет жана тапшырган сынагы жараксыз деп табылат.

### 3.7. Сынакта суроолордун кандай түрү колдонулат?

- Сынакта **5 (беш)** түрдүү жообу көрсөтүлгөн тест түрүндөгү суроолор берилет.
- Сынак китепчеси эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктөгү суроолор кыргыз тилинде, ал эми экинчи бөлүктөгү суроолор орус тилинде берилет.
- Кыргыз жана орус тилдериндеги суроолордун туура жооптору бирдей болгондуктан, өзүңүз каалаган бөлүктөгү суроолорго жооп берсеңиз болот. Төмөндө сынакта бериле турган суроолордун үлгүсү берилди:

#### 15. Кыргыз Республикасы кайсы жылы БУУга (ООНго) мүчө болду?




В каком году Кыргызская Республика стала членом ООН?

А) 1991      Б) 1992      В) 1993      Г) 1994      Д) 1995

Бул суроонун туура жообу "Б" болгондуктан, жооп баракчасындагы 15-номердеги суроого белүнгөн сапты таап, ичинде "Б" тамгасы бар тегерекчени сыртына чыгарбастан, кара калем менен жакшылап боёшунуз керек.

Төмөндө бул суроонун туура жообунун жооп баракчасына белгиленишинин үлгүсү берилди:



### 3.8. Жооп баракчасы кандай толтурулат?

- Жооп баракчасындагы толтурулушу зарыл болгон жерлерге өздүк маалыматтарыңызды толук жазыңыз.
- Сизге берилген суроо китепчесинин вариантын белгилеңиз.
- Абитуриенттик номериңизди код түрүндө туура жазыңыз.
- Ар бир суроого жооп бериш үчүн беш тегерекченин бирин, т.а., сиз туура деп эсептеген варианттагы тегерекчени кылдаттык менен карартып боёңуз.
- Жоопторду жөнөкөй кара калем менен гана белгилеңиз.
- Жооп баракчасынын үлгүсү **3-таблицада** көрсөтүлдү.

3-таблица

Кыргыз-Түрк "Манас" университети  
 Kirgizistan - Türkiye "Manas" Üniversitesi  
 Кыргызско-Турецкий университет "Манас"  
**SEVAR KAĞIDI (ЖООП БАРАКЧАСЫ, БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТА)**

1 Aşağıdaki bilgileri küçük harflerle yazınız ve imzalaınız  
 (Төмөндөгүлөрдү толтуруңуз жана кол коюңуз. Заполните и распишитесь)

Adı Soyadı (Аты / Фамилиясы. Имя / Фамилия) Айгуль Усубалиева  
 Doğum Tarihi (Туулган жылы. Дата рождения) 1/06/1996  
 Adres (Дареги. Адрес) Чуйская область, Сокулукский р/н, с.Стрельникова, ул.Мира 5  
 İmza (Кол коюңуз. Подпись)



2 Soru kitabı türünü işaretleyiniz.  
 Кайсы варианттагы суроо китепчеси тийди ошону боб.  
 Отметьте вариант текстовой книжки.

A	B	V	G
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Aday numarası  
 Абитуриенттин номери  
 Регистрационный номер

1	9	8	5	0	3	7	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

Dikkat! Yumuşak kurşunkalem ve silgi kullanınız.  
 Kutucukları aşağıdaki örnek gibi doldurunuz.

Көңүл буруңуз! Жумшак карандаш, өчүргүч колдонуңуз. Тегерекчелерди үлгүдөгүдөй толтуруңуз.

Внимание! Заполняйте ячейки по указанному ниже образцу с использованием простого карандаша и стиральной резинки.

Өрнек / Ynrg / Образец

Salon No / Аудитория номери / Номер аудитории

1	A	B	V	G	51	A	B	V	G	101	A	B	V	G	151	A	B	V	G
2	A	B	V	G	52	A	B	V	G	102	A	B	V	G	152	A	B	V	G
3	A	B	V	G	53	A	B	V	G	103	A	B	V	G	153	A	B	V	G
4	A	B	V	G	54	A	B	V	G	104	A	B	V	G	154	A	B	V	G
5	A	B	V	G	55	A	B	V	G	105	A	B	V	G	155	A	B	V	G
6	A	B	V	G	56	A	B	V	G	106	A	B	V	G	156	A	B	V	G
7	A	B	V	G	57	A	B	V	G	107	A	B	V	G	157	A	B	V	G
8	A	B	V	G	58	A	B	V	G	108	A	B	V	G	158	A	B	V	G
9	A	B	V	G	59	A	B	V	G	109	A	B	V	G	159	A	B	V	G
10	A	B	V	G	60	A	B	V	G	110	A	B	V	G	160	A	B	V	G
11	A	B	V	G	61	A	B	V	G	111	A	B	V	G	161	A	B	V	G
12	A	B	V	G	62	A	B	V	G	112	A	B	V	G	162	A	B	V	G
13	A	B	V	G	63	A	B	V	G	113	A	B	V	G	163	A	B	V	G
14	A	B	V	G	64	A	B	V	G	114	A	B	V	G	164	A	B	V	G
15	A	B	V	G	65	A	B	V	G	115	A	B	V	G	165	A	B	V	G
16	A	B	V	G	66	A	B	V	G	116	A	B	V	G	166	A	B	V	G
17	A	B	V	G	67	A	B	V	G	117	A	B	V	G	167	A	B	V	G
18	A	B	V	G	68	A	B	V	G	118	A	B	V	G	168	A	B	V	G
19	A	B	V	G	69	A	B	V	G	119	A	B	V	G	169	A	B	V	G
20	A	B	V	G	70	A	B	V	G	120	A	B	V	G	170	A	B	V	G
21	A	B	V	G	71	A	B	V	G	121	A	B	V	G	171	A	B	V	G
22	A	B	V	G	72	A	B	V	G	122	A	B	V	G	172	A	B	V	G
23	A	B	V	G	73	A	B	V	G	123	A	B	V	G	173	A	B	V	G
24	A	B	V	G	74	A	B	V	G	124	A	B	V	G	174	A	B	V	G
25	A	B	V	G	75	A	B	V	G	125	A	B	V	G	175	A	B	V	G
26	A	B	V	G	76	A	B	V	G	126	A	B	V	G	176	A	B	V	G
27	A	B	V	G	77	A	B	V	G	127	A	B	V	G	177	A	B	V	G
28	A	B	V	G	78	A	B	V	G	128	A	B	V	G	178	A	B	V	G
29	A	B	V	G	79	A	B	V	G	129	A	B	V	G	179	A	B	V	G
30	A	B	V	G	80	A	B	V	G	130	A	B	V	G	180	A	B	V	G
31	A	B	V	G	81	A	B	V	G	131	A	B	V	G	181	A	B	V	G
32	A	B	V	G	82	A	B	V	G	132	A	B	V	G	182	A	B	V	G
33	A	B	V	G	83	A	B	V	G	133	A	B	V	G	183	A	B	V	G
34	A	B	V	G	84	A	B	V	G	134	A	B	V	G	184	A	B	V	G
35	A	B	V	G	85	A	B	V	G	135	A	B	V	G	185	A	B	V	G
36	A	B	V	G	86	A	B	V	G	136	A	B	V	G	186	A	B	V	G
37	A	B	V	G	87	A	B	V	G	137	A	B	V	G	187	A	B	V	G
38	A	B	V	G	88	A	B	V	G	138	A	B	V	G	188	A	B	V	G
39	A	B	V	G	89	A	B	V	G	139	A	B	V	G	189	A	B	V	G
40	A	B	V	G	90	A	B	V	G	140	A	B	V	G	190	A	B	V	G
41	A	B	V	G	91	A	B	V	G	141	A	B	V	G	191	A	B	V	G
42	A	B	V	G	92	A	B	V	G	142	A	B	V	G	192	A	B	V	G
43	A	B	V	G	93	A	B	V	G	143	A	B	V	G	193	A	B	V	G
44	A	B	V	G	94	A	B	V	G	144	A	B	V	G	194	A	B	V	G
45	A	B	V	G	95	A	B	V	G	145	A	B	V	G	195	A	B	V	G
46	A	B	V	G	96	A	B	V	G	146	A	B	V	G	196	A	B	V	G
47	A	B	V	G	97	A	B	V	G	147	A	B	V	G	197	A	B	V	G
48	A	B	V	G	98	A	B	V	G	148	A	B	V	G	198	A	B	V	G
49	A	B	V	G	99	A	B	V	G	149	A	B	V	G	199	A	B	V	G
50	A	B	V	G	100	A	B	V	G	150	A	B	V	G	200	A	B	V	G

### 3.9. Сынакта кандай эрежелерди сактоого тийишсиздер?

Сынактын эрежелери суроо китепчесинде өзүнчө берилет. Сынакты баштоодон мурун сынак алуучу кызматкер сынак эрежелерин үнүн бийик чыгарып окуп берет. **Сынакты ийгиликтүү тапшыруу баарынан мурда Сиздин сынак эрежелерин сакташыңызга байланыштуу болот.** Сынак мезгилинде сакталышы талап кылынган айрым эрежелер төмөнкүлөр:

- Уюлдук телефон менен сынакка кирүүгө тыюу салынат.
- Сынак мезгилинде ар кандай себептер менен сыртка чыкса, кайра кирүүгө болбойт.
- Сынак жүрүп жатканда сынак алуучу кызматкерлер менен сүйлөшүүгө, аларга суроо берүүгө болбойт. Кызматкерлердин да абитуриенттер менен сүйлөшүүсүнө, ал эми абитуриенттердин бири-биринен калем, өчүргүч ж.б. каражаттарды алып, берүүлөрүнө тыюу салынат.
- Сынак өтүүчү жайга эсептөөчү машиналарды, кабарлашуу каражаттарын ж.б. алып кирүүгө тыюу салынат.
- Жооп баракчасын толтурууда жана жоопторду белгилөөдө жөнөкөй кара калем (карандаш) гана колдонулат. Калемдин башка түрлөрүн, сыя калем (ручкаларды) колдонууга уруксат берилбейт.
- Жооптор жооп баракчасында гана белгиленүүгө тийиш. Белгилер коюлуучу тегерекчелерди боёп жатканда тегерекчинин сыртына чыгарбай, булгабай боёңуз. Суроо китепчесинде белгиленген жооптор эсептелбейт.
- Сынак мезгилинде жоопторду башкалардан көчүрүүгө аракет кылгандар, көчүргөндөр, көчүрткөндөр жана көчүрүүгө жардам бергендердин аты-жөнү аныкталат жана бул абитуриенттердин сынагы жараксыз деп табылат.
- Суроо китепчесиндеги боштуктарды каралама (черновик) катары колдонсоңуз болот.

## 4. БААЛОО

### 4.1. Жоопторго кандайча упай берилет?

Сынактын жыйынтыгында «гуманитардык илимдер», «табигый-так илимдер» жана «гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей» деген критерийлер боюнча үч түрдүү упай эсептелип чыгат. Англис тили сынагына кирген студенттердин упайлары өзүнчө эсептелет.

Төрт ката жооп бир туура жоопту жоюп кеткендиктен, туура жооптордун санынан ката жооптордун жалпы санынын төрттөн бири кемитилет. Мисалы, 20 туура, 8 ката жообунуз болсо, анда туура жоопторунуздун саны 18ге түшөт.

- Ар бир абитуриенттин гуманитардык жана табигый-так илимдер боюнча топтогон упайлары алдын-ала өз-өзүнчө эсептелип чыгат.
- Алдын-ала эсептелген упайлар статистикалык эсептөөлөрдүн жардамы менен стандарт упайга айландырылат.
- Стандарт упайлар эсептелип чыккандан кийин абитуриенттердин гуманитардык, табигый-так илимдер жана бул эки багыт боюнча бирдей берилген суроолордон алган упайлары эсептелет. Бул эсептөөдө:
  - - **Табигый-так илимдер** боюнча жооптордун упайына тесттин табигый-так илимдер боюнча бөлүмүндөгү суроолорго берилген жооптордун упайы басымдуу таасир берет. Бирок гуманитардык илимдер боюнча суроолордун упайынын да белгилүү бир деңгээлде таасири болот.
  - - **Гуманитардык илимдер** боюнча жооптордун упайына тесттин гуманитардык илимдер бөлүмүндөгү суроолорго берилген жооптордун упайы басымдуу таасир берет. Ошол эле учурда гуманитардык илимдер боюнча топтолгон упайга табигый-так илимдер боюнча топтолгон упайдын да белгилүү бир өлчөмдө таасири бар.
  - - **Табигый-так жана гуманитардык илимдер** боюнча суроолорго берилген жооптордон бирдей топтолгон орток упайга бул эки багыттагы жооптордон алынган упайлар бирдей деңгээлде таасир берет.

#### 4.2. Сынакта эң аз канча упай алуу зарыл?

- Факультеттерде окууга талапкер болуу үчүн сынакта эң аз **120** упай топтоо зарыл.
- Кесиптик орто билим берүү колледжин тандоо укугуна ээ болуу үчүн эң аз **110** упай топтоо зарыл.
- **Искусство факультетин жана Спорт илимдери факультетин** тандоо укугуна ээ болуу үчүн эң аз **100** упай топтоо зарыл.
- Англис тили талап кылынган бөлүмдөрдү (**Эл аралык мамилелер, Финансы жана кредит бөлүмдөрү, Англис тили жана адабияты программасы же Кыргызча-англисче котормочулук программасы**) тандоо укугуна ээ болуу үчүн **англис тили сынагынан** да эң аз **60** упай топтоо зарыл.
- Жогоруда көрсөтүлгөн босого упайдан жогору алган абитуриенттер бөлүм тандоо укугуна ээ болушат. Көрсөтүлгөн босого упайдан аз упай алгандар бөлүм тандоо укугунан ажырайт.
- **Көркөм өнөр факультетин жана Спорт илимдери факультетин** тандаган абитуриенттерди жайгаштыруу «адистик сынагынын» жыйынтыгын эске алуу менен жүргүзүлөт (12-бетти караңыз).

#### 5. СЫНАКТЫН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ КАНДАЙЧА БИЛДИРИЛЕТ?

Сынактын жыйынтыктары **2021-жылдын 6-июль** күнү белгилүү болот.

Абитуриенттердин тизмеси жана сынакта алган упайлары электрондук портал аркылуу жарыяланат.

Андан тышкары абитуриенттердин алган упайлары университетибиздин web-баракчасына (<http://www.manas.edu.kg> жана <http://exams.manas.edu.kg>) жарыяланат.

#### 6. БӨЛҮМ ТАНДОО

##### 6.1. Бөлүм тандоого кимдер катыша алат?

Сынактын жыйынтыгы боюнча топтолушу зарыл болгон минималдык упайдан кем эмес упайларга ээ болгон абитуриенттер бөлүм тандоо укугуна ээ болот.

##### 6.2. Бөлүм тандоо качан жана кайда жүргүзүлөт?

Бөлүм тандоо электрондук портал аркылуу **2021-жылдын 7-9-июль** күндөрү саат 9:00-17:00 аралыгында жүргүзүлөт.

##### 6.3. Бөлүм тандоо кандай жол менен жүргүзүлөт?

- Сынактын жыйынтыгы боюнча босого упайдан жогору упай алган абитуриенттер 1-таблицада көрсөтүлгөн бөлүмдөрдүн ичинен каалоосуна жараша **1 (бир)** бөлүм тандаса болот.
- Абитуриенттер окууну каалаган бөлүмдү тандоо иши электрондук порталдагы жеке бөлмө аркылуу жүргүзүлөт.
- Бөлүм тандоо учурунда абитуриенттер кылдаттык менен рейтинг таблицасын текшерип, бөлүмдөрдүн бөлгөн орундарын (квоталарын) эске алуулары абзел.
- **Туура эмес тандоо үчүн абитуриент өзү жооптуу.**
- Абитуриент бөлүм тандоосун рейтингдеги сынактан алган упайларына жана алардын түрүнө жараша каалаган бөлүмдү тандоого тийиш.

## 7. БӨЛҮМДӨРГӨ ЖАЙГАШТЫРУУ

- Бөлүмдөргө жайгаштырууда абитуриенттердин **2021-жылдын** студент тандоо сынагында топтогон упайлары, бөлүм тандоосу, бөлүмдөргө берилген орундар жана бөлүмдүн шарттары эске алынат.
- Упайлары жана бөлүм тандоолору бирдей болгон абитуриенттерди жайгаштыруу төмөндөгүдөй ишке ашат:
  - а) Тандалып алынган бөлүмгө тиешелүү артыкчылык берилген багыттагы суроолорго көбүрөөк туура жооп берген абитуриентке артыкчылык берилет, эгерде бул жакта да бирдей жыйынтык чыкса, анда:
  - б) ОРТ баллы каралып, жогору балл алган абитуриент жайгаштырылат,

## 8. БӨЛҮМДӨРГӨ ЖАЙГАШТЫРУУНУН ЖЫЙЫНТЫГЫНЫН ЖАРЫЯЛАНЫШЫ

- Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы **2021-жылдын 10-июль** күнү электрондук порталда жарыяланат.
- Андан тышкары, абитуриенттерди бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин интернет барагына (<http://www.manas.edu.kg> жана <http://exams.manas.edu.kg>) жарыяланат.

## 9. БӨЛҮМДӨРГӨ КОШУМЧА ЖАЙГАШТЫРУУ

- Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча университетке өткөн абитуриенттер **2021-жылдын 12-16-июль** күндөр аралыгында жеке бөлмө аркылуу онлайн тастыктоо кылуусу зарыл. Жогоруда белгиленген күндөр аралыгында документтер тапшырылбай, алардын орду бош калса, толбой калган орундарга **2021-жылдын 17-18-июль** күндөрү кошумча бөлүм тандоо электрондук портал аркылуу жүргүзүлөт (Бул жолку тандоого эң төмөнкү упайдан жогору алган, бирок биринчи тандоонун жыйынтыгы боюнча эч бир бөлүмгө өтпөй калган абитуриенттер гана катыша алат). Кошумча бөлүм тандоонун жыйынтыгы **2021-жылдын 19-июлунда** электрондук порталда жарыяланат. Кошумча бөлүм тандоонун жыйынтыгы боюнча университетке өткөн абитуриенттер **2021-жылдын 23-июль** күндөр аралыгында жеке бөлмө аркылуу онлайн тастыктоо кылуусу абзел.

## 10. АПЕЛЛЯЦИЯ ТАРТИБИ

### 10.1. Сынактын жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби

Сынактын жыйынтыгына нааразы абитуриенттер сынак жыйынтыгы жарыяланган күндөн тартып **2 (эки) күн** ичинде, **2021-жылдын 6-7-июль күндөрү** Студент тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот.

### 10.2. Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби

Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгына нааразы абитуриенттер жайгаштыруунун жыйынтыгы жарыяланган күндөн тартып **2 (эки) күн** ичинде, **2021-жылдын 10-11-июль күндөрү** Студент тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот.

### 10.3. Бөлүмдөргө кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби

Бөлүмдөргө кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгына нааразы абитуриенттер жайгаштыруунун жыйынтыгы жарыяланган күндөн тартып **1 (бир) күн** ичинде, **2021-жылдын 22-июль күндөрү** Студент тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот.

## 11. АДИСТИК БОЮНЧА СЫНАКТАР

Көркөм өнөр факультети жана Спорт илимдери факультети тарабынан өткөрүлө турган адистик сынактарынын тартиби 5-6 таблицаларда көрсөтүлдү.

**5-ТАБЛИЦА**

<b>Көркөм өнөр факультети</b>	
Адистик сынактар	12-13 июль 2021-ж. Саат 9:30 – 16:30
Сынак өтө турган жери	Тийиштүү факультеттин имараты

**6-ТАБЛИЦА**

<b>Спорт илимдери факультети</b>	
Медициналык көзөмөлдөн өтүү күндөрү	07-10 июль 2021-ж.
Адистик сынактар	12-13 июль 2021-ж.
Сынак өтө турган жери	Тийиштүү факультеттин имараты

## УНИВЕРСИТЕТИБИЗ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

- Кыргыз-Түрк «Манас» университети 1995-жылы Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын өкмөттөрү тарабынан кол коюлган келишимдин негизинде ачылган. Университеттин дипломдору эки өлкөдө тең бирдей таанылат.
- Университетибизде билим берүү кыргыз жана түрк тилдеринде жүргүзүлөт. Университетке кабыл алынган студенттер бул тилдерди бир жылдык даярдоо бөлүмүндө окушат. Эки тилден тең тил билүү деңгээлин аныктоо сынагынан ийгиликтүү өткөн студенттер дароо биринчи курска кабыл алынат. Университетте чет тилдерин окутууга да өзгөчө көңүл бурулат.
- Университетибизде билим берүү акысыз.
- Университетибиздин профессор-окутуучулук курамы Кыргызстан, Түркия жана башка өлкөлөрдөн конкурстук негизде тандалып алынат. Студенттерге заманбап китепкана, лабораториялар жана студияларда билимин өркүндөтүүгө шарт түзүлгөн. Мындай мүмкүнчүлүктөр студенттердин сапаттуу билим алып, мыкты адис болуп калыптанышына өбөлгө болот.
- Студенттер Студенттик кеңеш аркылуу университетти башкарууга катыша алышат.
- Сабактарына жетишкен студенттерге социалдык көмөк көрсөтүү максатында стипендия берилет. Мындан тышкары университетке кирүү сынагында табигый-так илимдер, гуманитардык илимдер жана илимдин эки тармагы боюнча бирдей баалоодо эң жогорку упай топтоп өткөн жүз студентке кошумча стипендия берилет.
- Студенттер университеттин мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жатакана менен камсыз кылынат.
- Университетте студенттердин сабактан сырткаркы убактыларын көңүлдүү, пайдалуу өткөрүшү үчүн спорт, музыка, бий, ыр жана башка өнөр түрлөрү боюнча ийримдер, курстар уюштурулган. Булардан сырткары студенттер үчүн ден соолук, психологиялык кеңеш-көмөк борборлору да кызмат кылат.